



БАЙЛАНЫШТА

18-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2016-ж. АПРЕЛЬ

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАНА ЖАШТАРДЫН ПОТЕНЦИАЛЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮ КОЛДОО

Билим берүүгө жана жаштардын потенциалын өнүктүрүүгө салынган инвестиция «Кумтөр» компаниясы тарабынан кабыл алынган Ысык-Көл областын комплекстүү туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын негизги багыты болуп саналат.

«Байланышта» бюллетенинин бул санында биз Борбордук Азиядагы Евразия Фонду менен биргеликте ишке ашырып жаткан долбоорлор тууралуу айтып беребиз.



ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН «ЖАШТАР БАНКТАРЫ» ҮЧ ЖЫЛДЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРЫШТЫ



Март айында Борбордук Азиядагы Америка университетинде «Жаштар уюмдарынын жергиликтүү жамааттарды туруктуу өнүктүрүүгө салымы» аттуу улуттук конференция болуп өттү. Жолугушуу «Кумтөр Голд Компанинин» финансылык колдоосу астында БАЕФ (Борбордук Азиядагы Евразия фонду) тарабынан жүзөгө ашырылып

жаткан «Ысык-Көл облусунун жаштар банктары» долбоорунун алкагында уюштурулду. Конференцияга Кыргызстандын бардык облустарынын жаштар уюмдары, демилгелүү топтор, активисттер, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, эл аралык жана жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышты. Конференциянын жүрүшүндө «Жаштар банктарынын» үч жылдык ишинин натыйжалары жана ийгиликтүү иштөө механизмдери, жаштардын жергиликтүү калк менен жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү формалары көрсөтүлүп, алардын аймактардагы туруктуу ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн иш багыттары да каралды.

Бул чыгарылышта:

- Ысык-Көл облусундагы билим берүүнү жана жаштардын потенциалын өнүктүрүүнү колдоо
- Ысык-Көл облусунун «Жаштар банктары» үч жылдык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарышты
- «Жаштардын ишкердигинин» негизги жетишкендиктер



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

Жалпысынан Ысык-Көл облусундагы үч жылдагы ишмердүүлүгүндө «Жаштар банктары» тарабынан 200дөн ашуун социалдык долбоорлор жүзөгө ашырылып, 30 миңдей адам түз жана кыйыр пайда алышкан. Жүзөгө ашырылган долбоорлордун негизги багыттары инфраструктураны өнүктүрүү, билим берүү жана маданий мекемелерди колдоо, окутуу курстарын ачуу, кайрымдуулук жана экологиялык акциялар болгон. «Кумтөрдүн» үч жыл аралыгындагы салымы 30 млн сомдойду түзгөн.

«Билим берүүгө жана жаштардын потенциалын өнүктүрүүгө инвестициялар «Кумтөр» компаниясы кабыл алган Ысык-Көл облусун комплекстүү туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиядагы негизги багыттардын бири. «Жаштар банктарынын» алкагында биз өтө креативдүү идеялардын жүзөгө ашырылуусун байкайбыз, эми алар ийгиликтин үлгүсүнө айланды. Биз жаштардын потенциалын өнүктүрүүдөгү жалпы

максаттарга жетишүү үчүн жаңы муундун демилгелерин колдоону улантмакчыбыз, алар жакынкы мезгилде өлкөнүн лидерлерине өсүп жетилет деген үмүттөмүн», - деп белгиледи «Кумтөр Голд Компанинин» тобокелчиликтерди башкаруу, нормативдик базаны сактоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча вице-президенти Родни Ступарик.

Конференциянын катышуучулары тажрыйба алмашып, жалпы Кыргызстан боюнча түркүн уюмдардын ортосундагы өз ара мамилелерди бекемдөөгө багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке киргизүүнү талкуулашты. Андан тышкары, Ысык-Көл областынын «Жаштар банктарынын» андан аркы ишмердүүгү маселеси да каралды.

«Жаштар банктары» – бул жаштарды коомдук ишмердүүлүккө тартуунун уникалдуу ыкмасы. Долбоор аймак жаштарынын социалдык муктаждыктарын чечүүгө жана активдүү жарандык позиция менен жеке жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктарды

жигердүү жылдырууга багытталган. «Жаштар банктарынын» мүчөлөрү бул убакыт аралыгында билим менен тажрыйбанын мыкты топтомун ээ болушту, эми алар ишти өз алдынча улантууга мүмкүнчүлүгү бар. «Жаштар банктары» коомдук фонд катары катталды, эми алар өз алдынча уюм катары иштемекчи», - деп белгилейт БАЕФтин программалык адиси Динара Ибрагимова.

МААЛЫМАТ ҮЧҮН:

«Жаштар банктары» – бул ыктыярчылардын демилгелүү топтору, алар өз жамааттарынын турмушуна жигердүү катышат. Мурда мындай топтор алты жерде: Балыкчы, Каракол, Бөкөнбаев, Тамга, Кызыл-Суу жана Түптө түзүлгөн. «Жаштар банктары» билдирмелерди кабыл алат жана жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө багытталган кызыктуу долбоорлорду колдойт. 2016-жылы «Жаштар банктары» КФ расмий катталды.


Долбоорунун натыйжалары




48 жаштар банктарынын 48 мүчөсү, калк жашаган ар бир аймактан 8 адамдан (14-28 жаш)



Негизги тандалып алынган алты калк жашаган аймактан



41 570
14-18 жаштагы жаштар (28%)



«Жаштар банктарынын» мүчөлөрү:



Башка адамдардан келген арыздарды карап чыгышат



Өздөрүнүн коомчулуктарынын муктаждыктарын баалашат



Жаштардын демилгелерин тандап алышат жана колдошот



Өздөрүнүн менчик долбоорлорун ишке ашырышат



Максаттуу топ:

Колдоого алынуучу долбоорлордун негизги максаты:



Жаштар



Жергиликтүү тургундар



Жергиликтүү бейөкмөт уюмдар



Инфраструктуралык



Билим берүүчү



Маданий жана спорттук иш-чаралар



Иш менен камсыз кылуу



2 шаар башкармалыгы



4 айыл өкмөтү



Демилгелүү топтор



Квалификацияны жогорулатуу



Экология



Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди колдоо



Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү жана ата-энеси жок балдарды колдоо



Жыйынтыктар:



6

жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан 6 меморандумга кол коюлду



14

«Жаштар банктарынын» мүчөлөрү үчүн долбоорлорду жазуу жана тандоо, ресурстарды тартуу, лидерлик, стратегиялык пландоо жана башка темалар боюнча 14 тренинг жана семинар өткөрүлдү



8

«Жаштар банктарынын» катышуусу менен жеринде 8 коомдук угуу



203

Жалпы суммасы 427 325\$ болгон 203 чакан гранттар берилди



600 ашык

долбоор жазууга 600 ашык адам тартылды



30 000 ашык

жергиликтүү тургундар долбоорлордон пайда алышты



6

кеңсеси ачык жана максат коюлган аймактарда иштеп жатат



4

500 ашык адамдын катышуусу менен 4 конференция өткөрүлдү



15

мектеп жана кесиптик лицейлер долбоорго тартылды



28

чакан гранттарды ишке ашыруунун алкагында 28 спорттук жана балдар аянтчасы түзүлдү



72

ишке ашкан 72 долбоор жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан кошумча каржылоого ээ болушту



\$64 000

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кошумча каржылоосунун жалпы суммасы 64 000\$ түздү



1

«Жаштар банктары» коомдук фонду расмий түрдө каттоодон өттү



95

инфраструктуралык долбоор



11

экологиялык долбоор



20 ашык

сынактар, концерттер, спорттук мелдештер



10 ашык

долбоордун авторлору тарабынан 10 семинар өткөрүлдү



100 ашык

адамга таза суу жеткиликтүү болду (ичүүгө жана сугат ишине)



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

«ЖАШТАР ИШКЕРДИГИ» ДОЛБООРУ



«Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл облусундагы жаштардын демилгелерин колдогонго аракет кылат. «Жаштар банктары» долбоорунун алкагында негизинен социалдык багыттагы идеялар ишке ашты. Киреше алып келген жана туруктуу демилгелерди колдоо үчүн 2015-жылы «Жаштардын ишкерлиги» долбоорун ишке киргизүү чечими кабыл алынган. Бул долбоор Ысык-Көл облусундагы жаштардын бизнес идеяларын өнүктүрүүгө багытталган. Тандоонун жыйынтыгында долбоордун 19 катышуучусу каржыланып, учурда өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жана менеджмент жана пландоо боюнча өткөрүлгөн бир катар тренингдерди алган билимдерин пайдаланып жатышат, аны менен катар устаттарынын колдоосу менен экономиканын өнүгүшүнө өз салымын кошушат жана жумуш орундарын камсыз кылышат.

Негизги жетишкендиктер



350

Ысык-Көл облусунун жаштарынын арасындагы бизнес-идеялар сынагына катышууну каалаган 350 кат келип түшкөн



250

Startup Weekend тандап алуучу эки иш-чарасынын жүрүшүндө 250 катышуучу ишкерликтин негиздери тууралуу билим алышты



57

долбоор экинчи турга өттү



6

бизнести пландаштыруу жана жүргүзүү боюнча 57 адам катышкан 6 тренинг өткөрүлдү



50
ашык

ишкерлер «Инвестор күнүнө» катышып, анын жүрүшүндө өзүнүн долбоорлорун тааныштырышты



19

бизнес-идея \$150 000 суммасындагы каржылоого ээ болушту



13

жаңыдан ишкерликти баштагандарга 13 устат кеңеш берип, колдоо көрсөтүп жатат



60
100 чейин

жумуш орунун түзүү пландалууда



200
ашык

Ысык-Көл облусунун жаштарына арналган бош жумуш орундарынын жарманкесине 200 ашык адам катышты, ал жакта 570 бош жумуш оруну сунушталды

БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймадаминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимулиция), 2-чи кабат,
БӨКӨНБАЕВ